



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 268 жана 297-беренелеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 268-беренесинин 2-бөлүгүн, 297-беренесинин 1-бөлүгүнүн 13-пунктун ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

1) Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулган дары каражаттарынын тизмеги 1-тиркемеге ылайык;

2) Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулган медициналык буюмдардын тизмеги 2-тиркемеге ылайык;

3) Кыргыз Республикасынын аймагына импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотулган дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды өндүрүүдө колдонулуучу баштапкы материалдардын тизмеги 3-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте 2026-жылдын 1-октябрына чейинки мөөнөттө дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды ташып келүү жөнүндө маалыматтарды берүү боюнча электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылсын;

2) ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып үч айдын ичинде кошумча нарк салыгын төлөө менен мурда ташып келинген товардык запастарды эске алуу менен, баалары жөнгө салынууга тийиш болгон

дары препараттарына акыркы чекене жана дүң бааларды кайра эсептөөнү камсыз кылсын.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 29-августундагы № 539 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 268 жана 297-беренелеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2025-жылдын 18-декабрындагы № 811 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин салык салуу чөйрөсүндөгү айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун 5-пункту.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**

А.А. Касымалиев



ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по реализации требований статей 268 и 297 Налогового кодекса Кыргызской Республики

В целях реализации части 2 статьи 268, пункта 13 части 1 статьи 297 Налогового кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики, согласно приложению 1;

2) Перечень медицинских изделий, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики, согласно приложению 2;

3) Перечень исходных материалов, используемых в производстве лекарственных средств и медицинских изделий, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте на территорию Кыргызской Республики, согласно приложению 3.

2. Департаменту лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики:

1) совместно с Государственной налоговой службой при Кабинете Министров Кыргызской Республики обеспечить в срок до 1 октября 2026 года электронное межведомственное взаимодействие по передаче информационных данных о ввозе лекарственных средств и медицинских изделий;

2) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить перерасчет предельных розничных и оптовых цен на лекарственные препараты, цены которых подлежат регулированию, с учетом товарных запасов, ранее ввезенных с уплатой налога на добавленную стоимость.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 268 и 297 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 29 августа 2025 года № 539;

2) пункт 5 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере налогообложения» от 18 декабря 2025 года № 811.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

А.А. Касымалиев